

**Сейдакматов М.Ж.**

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети  
Бишкек ш.

**Алымкулов К.А.**

тарых илимдеринин кандидаты, доцент  
И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети  
Бишкек ш.

## **“ОМБУДСМЕН” ИНСТИТУТУ АДАМДЫН УКУГУН КОРГООЧУ ИНСТИТУТ КАТАРЫ**

**Аннотация:** Коомдогу ар кыл терс жарайндар белгилүү бир катмарлардын укуктук төңсиздикке жана элдин көпчүлүк бөлүгүнүн абалын кыйла начарлатууга алып келет. Терс фактылар атуулдардын негизги укуктары менен эркиндиктеринин бузулушуна ёбөлгө болот. Ушул жагдайда алардын укуктарын коргоо зарылдыгы пайда болууда.

Автор коргоо бул укуктун тийиштүү ченемдеринин маани-маңзына ылайык адамдардын укуктарын толук урматтоону камсыз кылууга багытталган ишмердиктин түрү деген аныктаманын негизинде КРнын Омбудсменине (Акыйкатчы) маанилүү роль таандык экендигин көрсөткөн. Анткени, Омбудсмен институту Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн саясий -укуктук мейкиндигинде дагы адамдын укуктары менен эркиндиктерин коргоо жана сактоо жатындагы маанилүү механизм катары кабылданат. Макалада, Омбудсмендин кыргызстандык коомдо адам укуктарын коргоо багытындагы ишмердүүлүгүн, укук тууралуу мамлекеттин агартуучулук жана билим берүү жагындагы иш аракеттер аныкталат деген пикирди белгилеген. Автор коомдун укуктук маданияттынын денгээлин жогорулатуу багытындагы механизмдерин иштеп чыгуу зарылдыгы көрсөтүлгөн.

**Негизги саздор:** мамлекет, Омбудсмен, коом, укук, адам, калк, маданият, институт, ишмердүүлүк, коргоо, коопсуздук.

**Сейдакматов М.Дж.**

кандидат педагогических наук, доцент

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева  
г. Бишкек

**Алымкулов К.А.**

кандидат исторических наук, доцент

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева  
г. Бишкек

## **«ОМБУДСМЕН» КАК ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА**

**Аннотация:** Различные негативные процессы в обществе приводят к правовому неравенству отдельных классов и значительному ухудшению положения большинства людей. Также негативные факты способствуют нарушению основных прав и свобод граждан. В этой ситуации возникает необходимость защитить права каждого.

Исходя из определения, что защита – это вид деятельности, направленный на обеспечение полного соблюдения прав человека в соответствии соответствующими нормативными актами, автор отметил, что в обеспечении прав и свобод важная роль принадлежит Омбудсмену Кыргызской Республики. Ведь институт Омбудсмена является одним из важных механизмов защиты и сохранения прав и свобод человека не только в Кыргызстане, но и в политико-правовом пространстве мира. Функционированию института Омбудсмена по защите прав человека в кыргызстанском обществе определяется деятельностью государства в сфере просвещения и образования. Автор указал на необходимость разработки механизмов, направленных на повышение уровня культурно-правовой культуры общества.

**Ключевые слова:** государство, Омбудсмен, общество, закон, личность, население, культура, институт, деятельность, защита, безопасность.

**Seidakmatov M.Dz.**

candidate of pedagogical sciences, Associate Professor

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

**Alymkulov K.A.**

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek

## "OMBUDSMAN" INSTITUTE AS A HUMAN RIGHTS PROTECTION INSTITUTE

**Annotation:** Various negative processes in society lead to legal inequality of individual classes and a significant deterioration in the situation of most people. Also, negative facts contribute to the violation of fundamental rights and freedoms of citizens. In this situation, there is a need to protect the rights of everyone.

Based on the definition that protection is a type of activity aimed at ensuring full compliance with human rights in accordance with relevant regulations, the author noted that the Ombudsman of the Kyrgyz Republic plays an important role in ensuring rights and freedoms. After all, the institution of the Ombudsman is one of the important mechanisms for the protection and preservation of human rights and freedoms not only in Kyrgyzstan, but also in the political and legal space of the world. The functioning of the institution of the Ombudsman for the protection of human rights in Kyrgyz society is determined by the activities of the state in the field of education and education. The author pointed out the need to develop mechanisms aimed at increasing the level of cultural and legal culture of society.

**Key words:** state, Ombudsman, society, law, personality, population, culture, institution, activity, protection, security.

Союздун ыдырашы менен Кыргызстан эгемендик алды жана ошол эле убакта социалдык экономикалык факторлор жагынан терс көрүнүштөгү шартка туш болуду. Мындай терс таасир коомдогу катмарланган бөлүнүүчүлүккө жана мулккө ээ болуу жагынан теңсиздикке жана элдин көпчүлүк бөлүгүнүн абалын кыйла начарлатууга алып келди. Ошентип буга окшогон терс фактылар адамдын жана атуулдардын негизги укуктары менен эркиндиктеринин массалык түрдө бузулушуна алып келген. Анын үстүнө эки мининчи жылдыктын аягында бүткүл дүйнөдө адам укугу менен эркиндигин сактоо жана камсыздоо маселеси эң алдыңкы орунга чыкты.

Мындай өзгөрүүлөрдөн Кыргызстан дагы четте калган жок. Жеке адамдын укугу – түбөлүктүү маселе бойdon философиялык, диндиk, этикалык, укуктук жана саясий жактан эч өзгөрүүсүз түрдө көнүлдүн борборунда келе жатат.

Биздин оюбузча адамдын укугун коргоону сактоого байкоо жүргүзүүдө, биринчи кезекте, улуттук жана эл аралык укук коргоо механизмдеринин мүмкүнчүлүктөрүн бүгүнкү күндөгү эл аралык мамилелердеги шартка жараша түзүү жана өркүндөтүү зарыл. Бул контексттен алыш караганда КРнын Омбудсменине (Акыйкатчы) маанилүү роль таандык. Чыны менен бүгүнкү күндө Омбудсмен институтун (Акыйкатчы) дүйнөнүн саясий -укуктук системасында мамлекеттик органдардын ишиндеги адам укуктары менен эркиндиктерин коргоо жана сактоо жагынdagы маанилүү механизм катары калыстык менен бааланышы бекеринен эмestей. Адамдын бардык ишмердигинде бийлик бутактарынын башкаруучулук экспансиясынын көнөйип баратышы, адамдарды мамлекетке көз карандылык акыбалга алыш келип жатышы ушуга окшогон терс көрүнүштү токтотуунун механизмдерин жаратууга аргасыз кылууда. Кыргызстандын шартында мындай фактылар айрыкча маанилүү, анткени саясий-экономикалык, улуттук өзгөчөлүктөрү ар түркүн аймактардагы элдин этникалык, маданий, тарыхый жактан калыптанып калган өзгөчөлүктөрү жагынан ар түрдүү пикирдеги калктын катмары үчүн саясий өзгөрүүлөрдүн шарты ушуну талап кылыш жатат.

Омбудсмен институту (Акыйкатчы) укук коргоо жаатындагы кошумча түрдөгү, атаандаш эмес, адам укугун коргоп жана сактоого байкоо жүргүзө турган укуктук институт катары өз ишмердигин жүргүзө ала турган механизм катары эсептелинет.

Башынан биз коргоо деген эмне деген тушунуктун маанисин ачуунун негизинде адам укугун коргоочу институт катары изилдоону эп кордук.

Илимий жаатта калыптанган аныктамага ылайык коргоо бул укуктун тийиштүү ченемдеринин маани-маңызына ылайык индивидуумдун укуктарын толук урматтоону камсыз кылууга багытталган ишмердиктин түрү.

Ишмердиктин бул түрлөрү жооптук, б.а. жакындал келе жаткан бузууларды болтурбоо же бөгөт коюу максатында кабыл алынган, коррекцияга багытталган, же түзүүчүлүк, б.а. зарыл укуктук жана институттук базаны түзүү, тийиштүү потенциалды чындоо жана коомго адам укуктарын сактоого жетишүү жана андан аркы бузууларды болтурбоону [1, 22-б.] көздөйт.

Коргоонун мындай аныктамасын адам укуктары жагынdagы эл аралык укук мамлекетке жүктөгөн милдеттердин төрт түрүнүн: адам укуктарын урматтоо, б.а. алардын ашкере бузуудан кармануу; ошондой укуктарды коргоо, б.а. курмандыктардын пайдасында окуяларга кийлигишүү жана аларды башка адамдардан же болуп жаткан окуялардан чыккан коркунучтардан калкалоо үчүн коргоо чараларын көрүү;

-алардын аткарылышын камсыз кылуу, б.а. өз укуктарын толук көлөмүндө жүргүзүү үчүн адамдарга зарыл болгон камылгаларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүү; жана ал милдеттенмелерди кодулоосуз аткаруу контекстинде кароо керек [2, 20-б.].

Күндөлүк турмушта бул милдеттенмелер мамлекет, атап айтканда: – адам укуктарын жаңыдан же кайталап бузууну болтурбоого; – мамлекеттик мекемелерди жана бийлик органдарын тийиштүү укуктарды урматтоого жана алардын курмандыктарын үчүнчү жактардан же болуп жаткан жагдайлардан, анын ичинде бөөдө кырсыктардан келип чыккан коркунучтардан коргоого мажбурлоо менен адам укуктарын орун алган бузууларга бөгөт коюуга, жана – бузуунун издери боюнча репарацияны жана толук реабилитациялоону камсыз кылууга тийиш дегенди билдирет.

Омбудсмен (Акыйкатчы) башка баардык граждандардай эле белгилүү бир саясий көз караштыкарманууга укуктуу, ар кандай саясий жактан бир максатты көздөгөн коомдук кыймылдарды колдоого ақылуу, бирок өзүнүн саясий көз карашын ачык айтуу укугу жок. Анын ишмердигинин чөйрөсү менчигинин түрүнө карабастан граждандар менен малекеттик органдардын, коомдук уюмдардын, ишканана-мекемелердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу болуп саналат.

Укукту коргоочу институт катары Омбудсмен (Акыйкатчы)

- Ар бир өмүрдү коргоого;
- коопсуздукка жана дene бойдун кол тийгистигине;

-үй-бүлөлүк байланыштарды коргоого тиешелүү укуктарды коргоо. Бул кепилдиктер өзгөчө кырдаалдардын учурундагы жана түздөн-түз ал аяктагандан кийинки жарандык жана саясий, өзгөчө релеванттык укуктар болуп саналат. Алардын кээ бирлери, өзгөчө коопсуздукка жана дene бойдун кол тийгистигине болгон укуктар бөөдө кырсыкты жоюу боюнча бүткүл операциялардын учурунда, мисалы, гендердик негизде зомбулук контекстинде маанилүүлүгүн сактап калат [3].

- Азық-түлүккө болгон укукту сактоо жана коргоо зарыл. Аны адекваттуу сапаттагы жана жетиштүү сандагы наркы боюнча жеткиликтүү азық-түлүккө, же аны табуу каражатына кодулоосуз ээ болууга укук катары түшүнүү керек;

- Ден-соолукка укукту сактоо жана коргоо зарыл. Аны кодулоосуз, өз убагында жана тийиштүү түрдө, жеткиликтүү жана гендердик-сезгич медициналык тейлөөгө, ошондой эле ден-соолугунун абалын аныктоочу негизги факторлорго (коопсуз ичүүчү сууга жана адекваттуу сангигиеналык ыңгайлуулуктарга, зыянсыз азық-түлүктүн адекваттуу санына, жакшы тамактанууга жана кабыл алгылыктуу турак-жай шарттарына), жакшы кесиптик жана экологиялышк шарттарга, билим алууга жана ден-соолукту коргоо, анын ичинде сексуалдык жана репродукциялышк ден-соолукту коргоо чөйрөсүндө маалыматка жеткиликтүүлүк) укукту коргоо;

- үй-жай; жана билим берүүгө тиешелүү укуктарды коргоо. Бул социалдык укуктар, бөөдө кырсыктардын курмандыктарына турмуштук мааниси бар зарыл гуманитардык жардам, айрыкча өзгөчө жагдайлар колдонулган мезгилде, ошондой эле мүмкүн болушунча кыйла кийинки стадияларда жардам алууга укук берет.

- Турак жайга, жерге жана менчикке; жана жашоо каражаттарына тиешелүү укуктарды коргоо. Мындай экономикалык, социалдык жана маданий укуктар авариялышк-күткаруу иштердин аякташы жана калыбына келтириүү стадиясынын башталышы боюнча өзгөчө маанигэ ээ болот.

-Документацияга, адамдардын ички жер котортгон адамдардын көйгөйлөрүн бекем жөнгө салуу контекстинде ары-бери эркин жүрүүгө; үй-бүлөлүк байланыштарды калыбына келтириүүгө; өздөрүн көрсөтүүгө жана пикирин эркин билдириүүгө; жана шайлоолорго тиешелүү укуктарды коргоо. Калыбына келтириүү фазасы канчалык узак болсо, ал жарандык жана саясий укуктар ошончолук маанилүү болот

-Билим алууга укугун сактоо жана коргоо зарыл. Ал кодулоосуз, жеткиликтүү, кабыл алгылыктуу жана инклюзивдүү билим алууга анын бардык формаларына жана бардык деңгээлине карата укукту коргоо абзел [4, 128-б.].

Омбудсмендин адам укуктары жана эркиндиктери тууралуу агартуучулук жана билим берүү жагындагы ишмердүүлүгү адамдын жана атуулдардын укуктары жөнүндөгү маалыматтарды берүү менен чектелбейт, ошол эле мезгилде ал укуктук маданияттын өркүндөш – өнүгүш процессиндеги механизмдерин мыкты билүүгө көмөк

көрсөтө алмакчы. Бул иштер коомдогу тескери көрүнүш болгон укуктук нигилизмдин тоскоолдуктарын жөнүүгө мажбур болууда. Адам укугунун маданиятын жогорулаттуу толук масштабдагы иштерди, анын ичинде, мамлекеттик институттардын бардык тармагындагы кызыктар жактарды: ММКын, гражданык коомдун өкүлчүлүктөрүн, кенири коомчулукту тартуу аркылуу жүргүзүлүшү зарыл маселе бойdon турат. Омбудсмендин агартуучук ишмердиги билим берүү мекемелеринде, социалдык жана маданий чөйрөлөрдө, кылмыш – жаза аткаруу мекемелеринде, мамлекеттик, тартип сактоо жана сот органдарында жүргүзүлүшү максатка шайкеш келмекчи.

Бүгүнку учурда укуктук системанын процесстерми демократичялык укуктук мамлекеттин стандарттарына ылайыкташуусу жай ыргакта журуп жатат. Тилекке каршы бул процесс өтө татаал шарттардын кырдаалында жүрүп жаткандыгы белгилүү, анткени мурдатан бизге мурас болуп калган коммунисттик мезгилдин калдыктарынын таасирлери, улуттун менталитети, укуктардын ар дайым бузулуп турушу жана коррупция менен кедейчиликтин залдары өз кесепетин тийгизип жаткандыгы жалпыга маалым.

Адам укуктарынын массалык түрдө бузулуп жаткандыгынын себединин бири- бул мамлекеттик органдардын кабыл алган чечимдеринин ачык эместиги жана өлкөдөгү саясий абалдын туруксуздугуна алыш келет [5, 12-б.].

Омбудсмен (Акыйкатчы) институтунун ишмердүүлүгү боюнча ар кандай баа берүүгө болот, кээде калыс эмес пикирлер да айтылат, анткени граждандардын арыз, даттануулары дайым эле толук кандуу ишке ашырылбасы белгилүү эмеспи. Кээ бир учурларда адамдардын талаптары менен көйгөйлөрү закон талап кылган чектен чыгып кеткендиктен, толук түрдө мыйзамдын деңгээлинде аткарылбай калган учурлар да кездешип келе жатат, мындай фактылардын орун альшина, албетте, чиновниктик майда бюрократия, формализм тоскоолдук жаратары бышык.

Соттордон айрымаланып Омбудсмен (Акыйкатчы) институтуна укуктук жактан ойлонулбаган чечимдерди негиздөөгө талаптар коюлбайт, ал өзүнүн токтомдору менен арыздарына мүмкүн болушунча актануучулукка каршы келген актоочулук маанайдагы чечимдерди киргизип, адам укугун бузган кызмат адамынын чүмбөтүн сыйрып, юридикалык салтка айланган сылап, талдоонун ыкмаларын колдонбойт [6, 26-б.]. Анын ар кандай түрдөгү кайрылууларынын күчү парламенттин, мамлекеттик органдардын жана басма сөз каражаттарынын ишенимине киргендиги менен дадилдеринин тақынанымдуу болушу аркылуу айрымаланат. Омбудсмен өзүнүн чечимдерин укуктук болжол менен эле кабыл ала бербейт, аны моралдык аргументтер менен негиздеп, юридикалык тараптарга тоскоолдук жаратпангана аракет жасайт.

Институттун беделин көтөрүүдө коомдук пикирлердин роли абдан зор болот, Омбудсмен тарабынан мамлекеттик органдардын иштерине таасир этүү жагы алардын ишиндеги, кызматкерлердин жүрүм-турумундагы ачыктыкты чыгарууга окшогон иштердин жыйынтыгы анын сунуштарын кабыл алууда жана жүзөгө ашырууда маанилүү орунду элейт. Омбудсмен (Акыйкатчы) институтунун ишиндеги гражданык коомдун структуралары менен болгон тыгыз байланышы абдан маанилүү, анткени ал дайыма коомдук пикирдин жүйөөсүнө таянышы пайдалуу. Коомчулуктан алыстанап, обочолонуп, алардын колдоосунан ажырап калуу дегендик адам укугун коргоочу органдын элден бөлүнүп калуусуна алыш келет. Адам укугун сактоонун жалпы эле жагдайларын жакшыртуу үчүн өкмөттүк эмес органдар, донорлор менен тыгыз кызматташууну жүргүзүү институттун ишин натыйжалуу куралга айланышы мүмкүн. Мындай кызматташууну

институттун ишмердүүлүгүн натыйжалуу нукка салуу менен бирге эле граждандык коомдун ишинде ишенимдүү платформаны түзүп, эки жактуу иш аракеттерди алдыга жылдырууга өбөлгө түзмөкчү.

Адам укуктары менен эркиндиктерин коргоонун концепциясы өз иш тажрыйбасында жогорку компетентүүлүктү, жогорку категориядагы билим деңгээлин жана интеллектуалдык жактан болгон өзгөчө чектөөнү талап кылгандыгына ылайык мындай талапты укук коргоо органдарынын кызматчысы, б.а. адвокат, юрист, милиционер, салыкчы, сот болом деген талапкерлерге жогорулатуу жагы максатка шайкеш келмекчи. Укук коргоо органдарынын кызматкерлерине болуучу талапкер 5 жылдан кем эмес эмгек наамасына ээ болушу шарт болушу жана анын иштөө стили адам укугуна тиешелүү мүмкүнчүлүктөр менен айкашышы зарыл. Ошону менен бирге эле анын кесиптик компетенгттуулугу жогору кызматкер деген кесиптик жондомдуулугу аныкталса, коомчулукка жакшы болмок жана озгочо эл аралык кызматташуудагы адам укуктары менен эркиндиктерине тиешелүү болгон укуктук нормаларды, принциптерди жакшы билгендиги аркылуу укук жаратуучулук иштин жакшырышина ар бир укук коргоо органдарынын кызматкери өз салымын кошууга жетишмек. Кыргыз Республикасынын уукук коргоо органдарынын түзүмүндо бир дүйнөлүк жана улуттук тажрыйбада алган орду менен милдети туурасында белгилүү бир жеке салымынын болгондугу байкалат [7,19-б.]. Башка ар кандай түрдөгү укук коргоо органдарынын кызматкерлери бири биринен айрымаланып Конституциянын, ар мыйзамдарынын жоболорун бекем кармоо менен калган бардык мыйзамдар менен укуктук актыларды так аткарып, жана эң башкысы ал абийирдүүлүктү, акыйкатты алдыңкы орунга коюшу зарыл

Адамдар коомдук талаптарга карай өнүгүүнүн туура багытын тандаса, анын өзү учун гана пайдалуу болбостон, коом үчүн да пайдалуу. Коомдо экономикалык, саясий, маданий, социалдык жана психологиялык ж.б. чөйрөлөр канчалык өнүккөн болсо, инсандын коомго карай калыптанышы ошончолук тез жана ынгайлуу болуп, инсан да, коомду өнүктүрүгө умтулуу артыкчылыгына ээ болот. Ал артыкчылыктардын өзгөчөлүктөрүнүн бири бул укук коргоо органдарынын башкы милдети – калктын аларга болгон ишеним деңгээлинин жогорулугу [8, 23-б.].

Укук коргоо органдары менен калк ортосундагы конструктивдүү баарлашусунун негизин социалдык кызаматтын өнүгүү деңгээли аныктайт. Социалдык кызаматтын негизинде коом жана милиция кесиптин кызматкеринин ортосундагы шериктештик мамилелер уюштурулушу керек. Анткени, жарандык коом тараптан милиция ишмердүүлүгүн баалоо жана анын көйгөйлөрүн чечүүдөгү аракеттер негизги критерийлерге таянышы зарыл.

-Социалдык кызаматтын негизинде ички орган кесиптеринин кызматкерлеринин социалдык чөйрөдө ар кандай өзгөрүүлөрдү социалдык ыкмалар менен ылайыкташтыруу процесси жүргүзүлөт.

-Социалдык кызаматчы коомдогу үстөмдүк кылуучу, социалдык топтогу системалык нормаларына жана баалуулуктарына жекелик жана топтук журум-турумдарды заманбап шарттарына ылайык келтирүүгө багытталат, Анткени, социалдык көзөмөлдөө механизминин жардамы менен кызматчынын социалдашуу процессин ишке ашыруусу коомдук жана мамлекеттик күч колдонуунун ченемдери кошулат.

Граждандык коом адамдын социалдык чөйрөнүн шарттарына активдүү ылайыкташуу процессин камсыз кылууга багытталат. Жеке адамдын социалдык топтун социалдык чөйрө

менен болгон аракетин тескоого умтулат. Социалдык чөйрө жана субъективин карым-каташынын гармонизациялуу жыйынтыгын камсыз кылганга аракеттерди кылат.

Коомдо ийгиликтүү аракет кылуусу үчүн жеке адамдын психологиялык, социалдык нормалары менен баалуулуктары, билими, билген нерселеринин өздөштүрүү процессине туздон туз таасир тийгизе алат жана коомдун укук коргоо органдарынын алдында турган башкы маанилүү милдет болуп, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин социалдык-экономикалык көйгөйлөрүн чечүү эсептелинет. Ушуга баайланыштуу бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын проблемалары озоктуу маселе катары каралып, коомдун көйгөйүнө айланууда. Коомубузда «укук коргоо органдарынын кызматкерлери кабылган социалдык көйгөйлөрү тынымсыз орунтуктуу иш алыш баруу үчүн алагды кылуда» [9, 23-б.]. Адамдын социалдык чөйрөдө ар кандай өзгөрүүлөргө социалдык ыкмалар менен ылайыкташтыруу процесси татаалдашууда десек жанылыштайбыз.

Ошол үстөмдүк кылган көйгөлөр социалдык топто системалык нормаларына жана баалуулуктарына жекелик жана топтук жүрүм-турумдарды ылайыкка келтирүүгө да терс таасирин тийгизет. Социалдык көзөмөлдөө механизминин жардамы жана социалдашуу процессин ишке ашыруу, коомдук жана мамлекеттик тарабынан белгилүү денгээлде жардам берилиши жана чечилиши зарыл. Жеке адамдын социалдык чөйрөнүн шарттарына активдүү ылайыкташуу процесси жеке адамдын социалдык топтун социалдык чөйрө менен болгон аракети, социалдык чөйрө жана субъективин карым-каташынын гармонизациялуу жыйынтыгы жок десек да болот.

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы тарабынан атайын отчеттор даярдалып коомчулукка билдирилген, жалпысынан, отчеттор мыйзамдарга карама-каршы келген балдардын, аялдардын, карылардын, жеке ишкердердин жана башкалардын укуктарын корголушун камсыздоо максатында корулгон иш чаралардын жана аракеттерин камтыйт.

- Акыйкатчынын (Омбудсмендин) отчетторунда атайын баяндамаларында Кыргыз Республикасына көчүп келген этникалык кыргыздардын укуктарын, психиатриялык ооруказасында адамдардын, аскер кызматына чакырууда адам укуктарын, сот адилеттигин камсыздоо, аскер кызматчыларынын укуктарын, жарандардын таза суу жана санитарияга болгон, түзөтүү колониясында ден-соолукту коргоо, кыйноолордун жана катаал мамиленин курмандыктарын соттук-медицински экспертиза өткөрүүдөгү, ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын жана башка укуктарын коргоо жана сактоо боюнча маалыматтар чагылдырылат.

Гражданлык коом бардык коомдук күчтөр менен, эл аралык уюмдар жана мамлекеттик органдар, укук коргоо уюмдары менен эч качан келишүүчүлүк, ынтайлуу мамиледе болушу керек. Мамлекеттик органдар менен кызматташууга умтулуп, ошол эле учурда ал, алар менен талашып-тартышкан, пикирлер келишпеген көз карашты карманып туруу аркылуу гражданлык коомдун кызыкчылыгын мамлекет алдында коргой ала турган күчкө айланышы маанилүү.

Гражданлык коом адамдын жеке моралдык кадыр –баркы кыйла таасирин тийгизет [10, 116-б.]. Адам укугун коргоо ишиндеги концепция жогорку компетенттүлүк менен кесипкөйлүктү талап кылаарын иш тажрыйбасы көрсөтүп, талап эткендей бул кызматка келүүчүлөргө коюлуучу чен –бирдик, таланттардын жогорулатышы мезгилдин суроосу болууда.

Бүгүнкү заманбап мезгилле коом укук чыгаруу процессиндеги улуттук денгээлде адам укугун коргоого жана сактоого багытталган жана аны камсыздай ала турган

закондорду кабыл алууну, эл аралык стандарттар менен жакындашууну жакшыртууну талап кылыш жаткан учуро. Анткени биздин элибиздин менталитетинин шартында жана аткаруу, сот бийлигиндеги өсүп бара жаткан паракорчулуктун кесепеттери бул иштин ишке ашырылышина шарт түзүп берери айкын маселе.

Акыйкатчыга калктын социалдык жактан эң начар корголгон катмарынын өкулдөрү: жумушсуздар, пенсионерлер, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер б.а. укутарына шек келген жарандар кайрылат же арызданышат. Алар, жарандар мурда өз алдынча кайрылып, бирок жооп ала албаган ар кайсы бийлик органдарына, уюмдарга жана мекемелерге суроо-талап жиберүү өтүнүчтөрү; жарандык, үй-бүлөдөгү, коншулар арасындагы араздашууларга байланыштуу ченемдик укуктук актыларды берүү тууралуу кайрылуулар каралат.

**Колдонулган адабияттардын тизмеси:**

1. Овсянников В. Институт Омбудсмена как институт обеспечения право на жизнь. – М., 2010, – С.171.
2. Колопов А. Омбудсмен укук коргоодогу негизги милдеттери. – Б., 2013, – 12-б.
3. Об институте Омбудсмена [https://ombudsman.kg/index.php?option=com\\_content&view=category&id=66&Itemid=101&lang](https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=101&lang) кириүү. 12.02.2024
4. Специальные доклады Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики - Бишкек, 2018, – С.132.
5. Кыргыз Республикасынын [2002-жылдын 31-июлундагы № 136](#) «Омбудсмен (Акыйкатчы) жонундо» мыйзамы ”[Текст]: Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы. 2002-жыл 31-июлу // Эркин Тоо. – 2002. – 31-июлу
6. Колопов, А.С. Национальная имплементация норм международного права в области защиты прав человека и гражданина [Текст] / А.С. Колопов // Изв. Нац. Акад. наук Респ. Казахстан. – Алматы, 2015. – № 4 (302). – С. 192
7. Богомолов П. Правовые основы деятельности института Омбудсмена. -М., 2004.-215с.
8. Андреев Н.А., Стратегический анализ института Омбудсмена в России. – М., 2010.
9. Маликов Д. Деятельность Института Омбудсмен – М., 2014. – С.211.
10. Джунушалиева И.А Структура правосознания в соотношении правовых нравственных ценностей общества, -Б., //Вестник КГУ имени И. Арабаева, 2019, №4, – С.115-118

**Рецензент: педагогика илимдеринин кандидаты, профессордун м.а. Темирбек уулу И.**